




Ден-соолук барактары

Өнөкөтгепатит

Эхинококкоз

Бруцелләз

Туберкулез




Өнөкөт гепатит

Белгилери:

◎ *Сарык* — алгачкы жана таанымал белгиси.

Билирубин деген зат боордо майдаланбай б.а. иштетилбей, канга кошуулуп кетсе, тери *сары* өнгө өтө баштайт. Бирок, көп учурда гепатиттин сарыксыз өнүккөн түрлөрү да кездешет. Кээде гепатиттин башталышын грипп билдириши мүмкүн: дененин температурасынын жогорулоосу, баш оору жана алсыздык менен белги берет. Бул белгилер *вирустук гепатиттин* (Өнөкөт гепатит) башталганын мүнөздөйт.




◎ Оң сүбөөнүн асты сыздап ооруусу боордун чоноюп баратканынан белги берет.



DGM

Гепатиттен кантитп сактанууга болот?



- ❖ Ооруган адамдан жуктуруудан сактануунар керек;
- ❖ Өздүк гигиенаны туура сактоо керек б.а.
- ❖ колду таза жууш керек;
- ❖ вирусту жана башка микробдорду камтыбаган таза сууну жана продуктыларды колдонуу керек;
- ❖ Канга жугуудан сактануу керек;



DGM

“Гепатит”- деген әмнө?

- Гепатит (грек ἡπατίτις ἡπαρ — «боор») деп көтүрүлөт.



DGM

Өнөкөт гепатиттин түрлөрү:

Гепатит А

Гепатит D

Гепатит В

Гепатит Е

Гепатит С

Гепатит F

Гепатит G

DGM

Гепатит Кыргызстанда

- Гепатит Б илдетине көбүнчө 14 жашкачейинки балдар чалдыгат
- Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат кызматы билдирет.
- Гепатит оорусу республикадагы маанилүү көйгөлөрдүн бири. Акыркы **10 жылдын** ичинде жыл сайын **8ден 14 мингечейин ооруулукатталат**.
- «Илдетке чалдыгуунун негизги себеби **кирсуу**. Мисалы Ош облусунда таза суу менен калктын 62,4 пайызы, Жалалабатта – 56,1, Баткенде – 50 пайызга жакыны камсыздалган. Гепатиттин өнөкөт түрү (В, С, Д) социалдык абалга жараша күчөйт. Гепатит **C** менен ооругандардын саны акыркы **5 жылдын** ичинде **23 пайызга көбөйдү**. Бул илдет менен күрөшүүчү **вакцина жок**» – дешет маалымат кызматындагылар.
- Гепатит менен бүткүл дүйнөлүк күрөшүү күнү **2012-жылдын 28-июнунда** белгиленет.

DGM

Бруцеллөз



- Бруцеллөз (лат. brucellosis) — зооноздук инфекция, ооруулуу жаныбарлардан адамга **жугуучу инфекция**. Алгач **1886 -жылы** англиялык окумуштуу **Брюс** бул ооруну алыш жүрүүчү микробдорду аныктаган. Анын урматына ал микробдорду **бруцеллдер** деп ал эми ооруну **Бруцеллөз** деп аташкан.
- **Синонимдери** — Брюстун септицемиясы, Бангдын оорусу



DGM

Эпидемиология



◎ **Бруцеллдерди алып жүрүүчү,** көп учурдагы негизги булактар болуп эчки, кой, уй жана чочколор эсептелишет. Бул оору адамдарга **сүт азыктары** аркылуу же жогорудагы айтылган жаныбарлардын арасында жүрүп, бирок андан кийин колдорун жуубай туруп тамактангандан да жугат.

DGM

Бруцеллездин белгилери :

Бруцеллез оорусу алгач адамдын этин ысытып баштагат. Медицинатык тажрыйбада бул ооругачалдыккан адамдын эти ысыт каттыраши уч айга чейин созулгандыгы да маатым болгон. Каттыроонун мөөнөтү оорулту адамдын бактериягакарыштык көрсөтүү реакциясынын күчүнө жараша болот. Дарттын өнөхөт формасында кезек-кезеги менен каттырама кармоосу кармай көйт. Дартка мүнәззүү белгилерге колут-буттун мүүндары, бел омурткаларынын оорушу, боордун, көк боордун чоңоюшу кирет. Бруцеллез оорусу борбордук нерв системасын бир нече түрдөвгү залакаларга дуушар кылат. Кыймыл-аракетке көлтириүүчү мүчөлөрдүн, мүүндарга көлтирген залалы нерв системасынын залакасынан кем катышпайт.



DGM

Эмдөө

- ▶ **Антибиотикотерапия:** Төмөнкү дарылар: тетрациклин, стрептомицин, доксициклин, рифампицин, гентамицин бисептол, нетилмицин. Фторхинолондор (ципрофлоксацин, норфлоксацин, офлоксацин), эн эффективдүүсү— **флероксацин**



DGM



Дарттын диагнозу кандын составын атайын изилдөө менен коюлат. Мында өзгөчө маани бюрие райта, хедделсон реакциясына берилет. Дарылоо учун адегенде антибиотиктер көцири колдонулат. Андан башка бруцеллезго түздөн-түз таасир бере турган савротка да жардамчылар деп эсептелет. Бир нече убакытка дарыланғандан кийин курорттук дарылоого кеңеш берилет. Кыргызстанда Жыргалац, Ысык-Ата деген курорттор бар. Дартты таратпай алдын алуу чарапалары бир нече түйшүктөрдөн турат. Ал эми ооруулумалдарды багып жаткан адамдарга медициналык кызметкерлер тарабынан белгилүү мөнөттө вакцинация чарапалары жүргүзүлөт.

Боюнда бар аялдар бруцеллез оорусуна чалдыкса, кепчүлүк учурда ара төрөө менен бүтөт. Жугуштуу дарттардан сактануу учун эң негизгиси санитардык зажени сактоону унуппоо зарыл.



DGM

◎ Жугуштуу артрит деп аталган оорулардын көпчүлүгү эле бруцеллездун кесепети. Мунун кесепетинен өзгөчө бир оору нейробруцеллез деп аталат. Нейробруцеллезго чалдыккан нерв тарамдары тараган аймакта өтө ооругандыкты сезет. Жулундүн жабыркашынан улам буту-колдун алыштирип, кадимки эле шал оорусуна жакындатат.



СТВ



MEATMARKET.ZH.KG



DGM

Бруцеллез Кыргызстанда

- Кыргызстанда бруцеллез оорусунун жайылуусу белгиленүүдө, деп билдириет Саламаттык сактоо министрлиги.
- Алардын маалыматына ылайык, учурда республикада **1 мин 54** бул оорууга чалдыккан адам катталган, ал эми **2009**-жылы алардын саны **987** адам болгон. Натыйжада, өсүш **6,3** пайызды түзгөн.
- Министрликтин билдириүүсүндө, оорунун өсүшүн кыскартуу максатында анын таралышына карши жана оорунун алдын-алуу иш-чаралары жүргүзүлүүдө.

DGM



ЭХИНОКОККОЗ

- Эхинококкоз оорусунун көзгөгүчүү, денечеси жалпак формадагы 3-4 миунакчадан турган, өлчөмү 2-6 мм узундуктагы кичинекей тасма күрт болуп эсептелет. Эхинококктун жыныстык жактан өөрчүп жетишп, жумурткаларды белүп чыгаруута жөндөмдүү болгон күртү иттин ичегилеринде жашайт.

Адам баласы итти сыйап-сыйпоо менен, колуна эхинококктун жумурткаларын жутузул альши мүмкүн. Ошондой эле, эхинококк күртү бар иттин сейкенген, жаткан жерлеринен дагы ооруну жутузул алуу мүмкүнчүлүту бар. Жумурткалары ете кичине болгондугунан байланыштуу, чымындар аркылуу жана чан менен кошо аба аркытуу дагы жутушу мүмкүн. Эгерде адам колун самындал жуубай тамактанууга киришсе, анын колундагы майда жумурткалар тамак менен кошо жутулушу ыктымал.

D|G|M

Белгилери :



- Алгач оорулдуу адамда анчалык деле тынчсыздандыруу байкалбайт. Убакыттын етүшү менен **ЭХИНОКОКК** илдөткүнин көрүнүшү ыйлаакчасынын чондугуна жана анын денедеги жайгашкан жерине жараша болот. Эхинококк ыйлаакчалары боордо топтолсо, боордун жабыркоосунук белгилери байкалат. Оорулунун ишке болгон жөндөмдүүлүгү басандайт, алсыроо, баш оору жана тери бөзөткүлөр пайда болот. ыйлаакчаларынын елкеде жайгашышы; елке тканцарынын, тамъяларынын, бронхалардын кысылышына алып келет. Кекүркөтө туруктуу күргак жетел, кан түкүрүү, ооруксунулар пайда болот. Эгерде ыйлаакча жарылып кетсе, андагы сүоктүк бронхаларды толтуруп миинтүп, каттуу жетелдү пайда кылат. Андан соң аллергиялык реакция пайда болуп, пневмония оорусу күчешүү ыктымал. Эхинококк ыйлаакчасынын есүшү оорунун күчешүнэ алып келет жана аны операция жолу менен алып таштоого мажбур кылат.

D|G|M

Бул илдөтке чалдыкпoo үчүн, төмөнкү эрежелерди эстен чыгарбоо керек:



- ▶ 1. Союлган малдын чийки органдарын итке бербегиле! Бул кадам өзүңөргө эхинококтоз оорусун иттен жугузуп алуу коркунучун туудурат.
- 2. Өздүк гигиена эрежелерин сактагыла !
- 3. Иттерди сөзсүз байлагап, талаадан майда жандыктар менен тамактанышына жол бербегиле!
- 4. Ветеринардык дарыгерге кайрылып, иттерди сөзсүз жылына 4 жолу **азинокс** ж. б. у. с. дарылар менен дарылап тургула!

DGM



Өздүк жана коомдук гигиена
эрежелерин сактоо керек;



Рационалдуу жана сапаттуу
тамактануву керек:



**Сергек
жашоо денени
чындоо, спорт
менен машыгуу
керек.**

Класстагы, үйдөгү бөлмөлөрдү, полду, эшик-терезени, дубалдардын жуулуучу беттерин сода, самын жана дезинфекциялоочу заттардын аралашмаларын кошуп жууп тазалоо зарыл.

DGM

Туберкулөз -жугуштуу дарт



Туберкулөз-кецири таалган жугуштуу дарт. Оорунун булагы болуп туберкулез менен ооруган адам жана жаныбарлар эсептелинет.

Туберкулез оорусунун козгогучу соо адамдын организмина булганыч аба, тамак-аш, идиш-аяктар, жалпы пайдалануучу үй буюмдары аркылуу жугат.


Туберкулездун өнүгүшүнө жетишсиз тамактангандык, тумоо, кызамык, көк жөтөл менен ооруп, алсырагандар ыңгайлуу болот.

DGM

1882-жылы 24-марта немец бактериологу **Роберт Кох** туберкулездун козгогучун ачкандыгын билдирген.

Ал эми 1997-жылдан тартып Бүткүл Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун чечими менен **24-марты Бүткүл Дүйнөлүк туберкулез менен күрөшүү күнү** деп жарыялаган.

Бул күндүн максаты - бул ооруга жана анын залалдарына көнүл буруу болуп эсептелет.



«Турмуштун агымы менен жүрүп- дүйнөнү туберкулездон арылт!»

DGM 2

Губеркулездин козгогучу-Кохтун таякчасы

- **Микробактериялар:**
 - ❖ **Ооруунун түкүрүгүндө 5-6 айга;**
 - ❖ **Китеп барактарында 12 айга чейин;**
 - ❖ **Майда 10 айга;**
 - ❖ **Быштакта 260 күнгө чейин сакталат.**
- **Оорунун козгогучу айлана-чөйрөгө өтө туруктуу микробактериялар болот.**
- **Дезинфекциялоочу химиялык заттарга өтө туруктуу, активдүү хлору бар хлорамин жана хлор акиташы менен залалсыздандыруу жакши натыйжа берет.**

Микробактериялар кайнатканда 15-20 минутада, сүттү кайнатканда 20 минутада өлөт.

DGM 4

Оорунун жугуу жолдору:

Аба-тамчылары аркылуу-булганган, чаңдан

Үй шартындагы катнаш-ооруулуу колдонгон жалпы идиш-аяк, сүлгү, оюнчуктар аркылуу

Ичеги-карын аркылуу-булганган тамак-аштан, азык-тулуктен

Оору козгогучу организмге түшкөндө 3-8 жума өткөндөн соң оорунун белгилери пайда боло баштайт


DGM

Оорунун белгилери:

- Оорулунун көңүлү айнып, тез чарчайт, алсырайт, тердейт.
- Дем алуусу кыйындалап энтигет.
- Башталышында кургак жөтөл, кийин какырык менен пайда болот, көөдөндө ооруксунуу пайда болот.
- Денесинин температурасы көтөрүлөт.
- Дем алуусу кыйындалап энтигет.
- Арыктай баштайт.
- Клиникалық, лабораториялық, рентгенологиялық белгилери пайда болот

DGM 7

Ооруну аныктоо жолдору



- Оорулунун мурда туберкулез менен ооруган адам же жаныбар менен жакын байланышта болгонун аныктоо.
- Оорунун белгилерин тактоо.
- Мезгил-мезгили менен башка оору менен ооругандарды да флюрографиялық изилдөөдөн еткерүү.
- Териге манту реакциясын коюу.
- Какырыкты лабораториялык жол менен текшерүү.

Эсиңдерде болсун!
Туура диагнозду бардык маалыматтарды
тактап врач гана коё алат

DGM 8